

2020-4

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ

А.А.АЛТМЫШБАЕВ атындағы ФИЛОСОФИЯ, УКУК ЖАНА
СОЦИАЛДЫҚ-САЯСИЙ ИЗИЛДӨӨ ИНСТИТУТУ

К.КАРАСАЕВ атындағы
БИШКЕК МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШ № 09.19.591

Кол жазма укугунда
УДК: 398.22.101.

НУСУБАЛИЕВА ГУЛЗАТ БЕКТУРОВНА

«МАНАС» ЭПОПЕЯСЫНДАГЫ ӨМҮР ЖАНА ӨЛҮМ
ФИЛОСОФИЯСЫ

09.00.03 – философиянын тарыхы

Философия илимдеринин кандидаты окумуштуулук
даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын

АВТОРЕФЕРАТЫ

Бишкек – 2019

Диссертациялык иш И.Арабаев атындағы Кыргыз мамлекеттік университеттін Философия жана гуманитардық дисциплиналар кафедрасында атқарылды

Илимий жетекчisi:	Тургуналиев Топчубек Тургуналиевич, философия илимдеринин кандидаты, доцент, «Манас» жана Ч.Айтматов атындағы Кыргыз улуттук академиясынын президенти
Расмий оппоненттер:	Какеев Аскар Чукутаевич, Кыргыз Республикасының Улуттук илимдер академиясының академиги, философия илимдеринин доктору, профессор Кыргыз-Россия славян университеттін философия кафедрасының башчысы
Жетектооочу мекеме:	Шаршеналиев Улан Алтымышович, философия илимдеринин кандидаты, милицияның генерал-майору Э.Алиев атындағы ИИМ академиясының коомдук-саясий дисциплиналар кафедрасының доценти С.Нааматов атындағы Нарын мамлекеттік университеттін тарых, философия жана социалдық- экономикалық билим берүү кафедрасы, 722900, Кыргыз Республикасы, Нарын ш., Сагымбай Ороздак көчөсү 25.

Диссертациялык иш 2019-жылдын 29-ноябрьнда saat 12.00. дө.
Кыргыз Республикасының Улуттук илимдер академиясының
А.А.Алтышбаев атындағы философия, укук жана социалдық-саясий
изилдөө институтунун, К.Карасаев атындағы Бишкек мамлекеттік
университеттін алдындағы философия илимдері боюнча докторлук
(кандидаттық), маданият таануу жана искуство таануу боюнча
кандидаттық диссертацияларды коргоо үчүн түзүлгөн Д09.19.591.
Диссертациялык кенештин жыйынында корголот.

Дареги: 720071, Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 265-а.

Диссертация менен Кыргыз Республикасының Улуттук илимдер
академиясының Борбордук илимий китепканасында (720071, Бишкек
шаары, Чүй проспектиси, 265-а.), андан тышкary К.Карасаев атындағы
Бишкек мамлекеттік университеттін илимий китепканасында (Бишкек
шаары Тынчтык пр. 27) жана Диссертациялык кенештин сайтында
тааныштуу болот www.fil.kg. Онлайн коргоонун паролу: 256-059-5631

Автореферат 2019-жылдын 28-октябрьнда таркатылды.

Диссертациялык кенештин
окумуштуу катчысы, философия
илимдеринин кандидаты



Асанов Ж.К.
Асанов Ж.К.

ИШТИН ЖАЛПЫ МУНӨЗДӨМӨСҮ

Изилдөө ишинин актуалдуулугу. Кылымдар тогошуп турган доордо, дүйнө тааным парадигмалары алмашып, азыркы гуманитардық илим адамзаттын жашоосунун нукура маани - маныз, түпкү негиздерине кайрылып келүү маселесине барган сайын көбүрөөк көнүл бурууда. Адамдын мүмкүнчүлүгү чексиз деп таап, ал эми табийттүү пайдалуунун объектиси катары караган иллюзияга негизделген техногендик цивилизация адамдын жаратылыштан, инсандын инсандан мурда болуп көрбөгөндөй алысташина алып келди. Батыш философиясында мындай жатыркоо, чоочундук феноменин себеби болуп, адамдын жашоодогу негизги ориентация-багыттарын, турмуштун нукура өз манызын жоготуусу менен коштолгон жеке адамдын тағдырына түз тиешеси бар «өмүр», «өлүм» феноменин бир жактуу каралышы белгиленүүдө. Жаны доордогу европалык философтор учун «өлүм» темасы көмүске де калып, терен мааниси ачылбаган, же аны экзистенциалык өнүттө карап келишкен. Мындай жагдай жана жалпы эле жашоону бир жактуу рационалдаштыруу, десакрализациялоо процесстери «өмүр» жана «өлүм» бинардуу түшүнүгүнүн өкүм сүрүшүнө, ошону менен бирге «өлүмдүн» коомдук жашоону калыптандыруудагы таасири жоктой кылыш көрсөтүүгө, акыры жаны доордогу европалык маданиятта тоталдык нигилизм көрүнүшүнүн пайдалуушуна алып келген негизги себептердин бири болуп саналат.

Адамзат жашоосунда «өмүр» жана «өлүм» маселеси өзүнүн онтологиялык, экзистенциалык таанымында жана коомдук - маданий, саясий көз караштарында ар дайым орун алып келген адамзаттын руханий маданияттындағы түбөлүктүү тема. Ага даанышман, ойчул, пайгамбар, атактуу окумуштуу, жазуучулардын калтырган мурастары күбе. Өз жашоосу, өмүрү жана ичер суусу түгөнүп, күнү бүткөндө эмне болоорун ойлобогон адам жок. Азыркы кездеги гуманитардық илимдерде «өмүр» жана «өлүм» феноменин адамдын жашоо дүйнөсүнүн бардык сфераларына тиешеси бар жана инсандын жан дүйнөсүндөгү анын онтологиялык, экзистенциалык өзгөчөлүктөрүнүн, маанисинин коомдук маданиятка, турмушка тийгизген таасири зор деген көз караш бекемделүүдө. Ошондой эле түз жана кыйыр түрдө аталган феномен адамдын жашоо-турмушундагы көлтөгөн параметрлерин аныктап турат. Ошону менен бирге эле коомдук - маданий феномендер, коомдук институттардын структуралары жана функциялары «өмүр» менен «өлүмдүн» кубулуштарына болгон катнашы жана алардын ортосундагы мамилелердин формасынын таасири менен моделдештирилет.

Азыркы доордо ушундай түбөлүктүү феномендерди, дөөлөттерди кайра карап чыгып, аларга адамзаттын өнүттүү жолунун стратегиясына, тактикасына байланыштыруу менен жана азыркы коомдук, инсандык турмуштагы руханий-экзистенциалык шартты эске алыш, ага комплекстүү түрдө баа берүү маселеси курч коюлууда. Ошондуктан «өмүр» жана «өлүм»

философиясын биздин темада коюлган нукта изилдөөнүн абдан зор мааниси бар. Кыргыз руханий маданиятын көтөрүү «Манаска», фольклордук мураска, жалпы эле руханий маданиятка жана рухий мурастагы философиялык маселелерди терең анализдел, илимий-философиялык негизде ачып берүүгө байланыштуу экендиги баарыбызга маалым. Ошондой эле «Манастагы» «өмүр», «өлүм» философиясына байланыштуу аталган теманы философиялык тарыхый негизде изилдөө байыртадан сакталып келген руханий тажрыйбаны жаңылантуу процессин жандантууга ёбөлгө түзбесө да, маселени козгоого коммуникациялык шарт түзөөрү анык.

Батышта, мурда жаңы доордогу европалык коомдо, «өмүр» жана «өлүм» бинардык оппозициясы бир жактуу карапып, «өмүр» темасы четке сүрүлүп, көмүскө орунда келсе, азыркы учурдагы постмодерн өкүлдөрү ушул эки бинардык оппозицияга бирдей баа берип, ал гана эмес, алар тарабынан «өлүм» темасына жашоодогу башкы маанинге ээ боло турган функция катары кароо аркеттери да көрүлүүдө. «Өмүр» жана «өлүм» феномени адамдын жашоо дүйнөсүндөгү бардык сфераларда онтологиялык, экзистенциалдык жана социо - маданияттык мааниде катышы, таасири бар деген көз караш бекемделүүдө. «Өмүр» жана «өлүм» проблемасы бүгүнкү күнү жалпы адамзаттык денгээлге көтөрүлүп, етө актуалдуу философиялык маселеге айланууда. Ушул маселени адамзаттын нукура руханий тажрыйбасына таянып чечүүдө этностук маданияттын руханий мурастары, анын ичинен, айрыкча «Манасты» изилдөөнүн мааниси жогору. Мындай шартта руханий мурастарды, тажрыйбаны жогоруда коюлган нукта философиялык анализге алуу жана «Манас» феномениндеги «өмүр» жана «өлүм» философиясына байланыштуу аталган теманы философиялык тарыхый негизде изилдөө сунуш кылышып жаткан диссертациялык иштин актуалдуулугун аныктап турат.

Диссертациянын темасынын ири илимий программалар, илимий мекемелер откөргөн негизги илимий-изилдөө иштери менен байланышы.

Диссертациялык иштин темасы Кыргыз Республикасында маданиятты, илимди өнүктүрүүгө байланыштуу кабыл алынган мыйзам, концепциялардын талабына туура келет жана И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин илимий изилдөө иштеринин курмышна кирет.

Изилдөөнүн максаты жана милдеттери. Диссертациялык иштин негизги максаты «Манас» эпопеясындагы «өмүр» жана «өлүм» проблемаларына байланыштуу феномендерди, түшүнүктөрдү, принцип, идеяларды жана андагы бул маселелердин чечилишин философиялык талдоого алып, маани-манызын анализдей.

Коюлган максатка ылайык төмөндөгү милдеттер белгилендиди:

- «өмүр» жана «өлүм» проблемасына тарыхый - философиялык негизде талдоо жүргүзүү жана «Манас» эпопеясындагы аталган маселенин коюлушун изилдөө;

- «Манастагы» «өмүр» жана «өлүм» түшүнүктөрүн бинардык категориялар катары изилдөө жана андагы философиялык идеялардын, принциптердин карапышын, чечмеленишин жана каармандардын тагдырына байланышкан алардын руханий єсүү жолундагы идеялардын ролун изилдеп, маанисин ачуу;

- «өмүр» жана «өлүм» философиялык маселесинин «Манаска» тиешелүү өзгөчөлүктөрүн, этикалык негиздерин анализдел, алардын азыркы доордогу жана турмуштагы маанилүүлүгүн ачып көрсөтүү;

- дүйнөлүк эпикалык чыгармалардагы өлүмдүн түрлөрүн бөлүп кароо (классификациялоо), анын кыргыз эпикалык маданияттындагы өзгөчөлүктөрүн белгилөө;

- эпопеянын бөлүктөрүне таандык циклдик айрымачылыктарды белгилөө менен биргэе темадагы негизги эки карама - карши тарапта турган түшүнүктөрдү бириктирип негизин табуу мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгуу.

Изилдөөнүн объектиси жана предмети.

«Манас» эпопеясындагы «өмүр» жана «өлүм» проблемасына байланышкан философиялык катмар, руханий экзистенциалдык мурас изилдөөнүн объектиси болуп саналат.

Изилдөөнүн предмети болуп, «Манас» эпопеясындагы «өмүр» жана «өлүм» тууралуу идеялар, көз караштар, андагы философиялык дентээлде козголгон «өмүр» жана «өлүм» маселелери талдоого алынат.

Изилдөөнүн илимий жаңылыгы жана теоретикалык мааниси. Изилдөөнүн илимий жаңылыктары катары төмөнкүлөрдү кароого болот:

- «өмүр» жана «өлүм» феноменинин маани-манызы тарыхый-философиялык өнүттө иликтенип, Манастагы «өмүр» жана «өлүм» маселесине философиялык маани берилип, анын коомдук маданиятка, этностун руханий жашоо - турмушуна тийгизген таасири негизделип, алгач ирет илимий талдоого алынды;

- баштапкы адабияттарды, «Манастын» ачыкка чыгарылып жаткан вариантынын изилдөөнүн негизинде, мурда философиялык илим жактан көнүл бөлүнбөй келген «Манастагы» каармандардын «өмүр жана өлүм» боюнча философиялык көз караштары, идеялык позициялары, жашоосунун маани-маныздары, өзөктүү окуялардын чордонунда турган ақылман ойлору концептуалдык негизде карапып, ачып көрсөтүлдү;

- «Манастын» классикалык вариантынын жана темага байланыштуу философиялык адабияттарды анализ кылуунун негизинде «өмүр», «өлүм» категорияларынын мааниси салыштырууга алынып, алардын «Манаска» жана жалпы эле кыргыз маданияттына тиешелүү өзгөчөлүктөрү көрсөтүлүп, аталган категориялардын философиялык адабияттарда караптадан адамзаттык, ар улуттардын маданияттарына таандык жалпылыктары белгилендиди;

- дүйнөлүк эпикалық чыгармалардагы өлүмдүн түрлөрү төртке бөлүнүп каралып, кыргыз эпикалық маданиятындагы «кайып болуп кетүү» феноменинин «Манас» эпопеясындагыдай көрүнүшү башка дүйнөлүк чыгармаларда кезиклей тургандыгы аныкталды;

- эпопеянын бардык циклдик бөлүктөрүнө (Манас, Семетей, Сейтек ж.б.) таандык касиет катары алардагы баатырлардын да, элдин да «мен» (ego) деген сезиминин (дымагынын) көп болугүнүн жашоо, күрөш процессинде жоготулушу менен мунездөлду. Эпопеядагы бардык каармандар учүн өлүм башка келгенде өмүрдүн баасы, нукура жашоонун баасы, чындығы өзүлө турган учур болоору белгиленді. Ушундай шарттарда еки карама - каршы түшүнүктөрдүн негизин сезип, алардын алкагынан чыгуу гана ички конфликт, рефлексиядан чыгарып, бийике алып бараары алгач ирет философиялык маселе катары көтөрүлүп, талданы.

Изилдөөнүн методологиялык жана теориялык негиздері: Изилдөөнүн теориялык жана методологиялык борборунда тарыхый жана логикалык принциптерди бирискируүнү талаптанган диалектикалык методология болду. Философиялык, тарыхый, логикалык даанышмандыктын үлгүсү болгон классиктердин эмгектери пайдаланылды. Ошондой эле, «Манастагы» «өмүр» жана «өлүм» проблемаларын изилдөөде теориялык-методологиялык негиз катары кыргыз философторунун философиянын тарыхы, этика, эстетика, коомдук философия ж.б. боюнча жана аталган темага кайрылган чет элдик философ изилдөөчүлөрдүн эмгектери изилдөө ишинде колдонулду. Изилдөөнүнде башкы бағыттоочу методдор катары системалуу иш алып баруу, салыштырма ретроспективалык анализ, компративистика, философиялык анализ жана синтез, баштапкы булактарды жана адабияттарды герменевтикалык анализге алуу жана башка методдор колдонулду.

Кордоого сунушталган диссертациянын негизги жоболору:

- философиянын тарыхында философ окумуштуулар, ойчулдар, жазуучулар, коомдук ишмерлер «өмүр», «өлүм» проблемаларына бардык доордо кайрылып, изилдеп келишкен. Бирок, бул проблемаларын терең сырлары так ачылып, бир бүтүмдүү аныктама берилген эмес. Доор алмашылып, улам жаны идеялар кошуулуп, «өмүр», «өлүм» проблемасы, жашоо мааниси тууралуу ойчулдар мифологиялык, диний жана философиялык түшүндүрмөлөрүн билдиришкен. Азыркы учурда, заманга жараша «өлүм» сырларына, анын «өмүр» проблемасы менен тыгыз байланышта экендигине өзгөчө көнүл бөлүнүүде. Натыйжада илимдин ар башка тармактарында «өмүр» жана «өлүм» илимий негизде каралып, талкууланып, абдан актуалдуу маселе катары көнүл буруулуда.

- философиянын тарыхындагы түрүктүү сюжет катары эсептөлгөн «өмүр», «өлүм» проблемасынын «Манас» эпосундагы кааралган философиясында буддизм, даосизм, конфуцианство, ислам сыйктуу диний бағыттарга таандык, ошондой эле маселенин европалык философиядагы

тарыхый типологиялык коюлуштарына таандык жакындыктар, жалпылыктар менен катар кескин айырмачылыктар да камтылган.

- «Манастагы» «өлүмгө» болгон мамиле «өмүр» менен тыгыз байланышкан. «Өлүм» алдында да, «өмүр», синоосунда да бирге ынтымакта болуу, адамкерчиликти, эркиндикти, достукту, калыстыкты «өмүр», «өлүм» феноменинен бийик куюу, «Манастагы» каармандар үчүн негизги идея, бекем каарманган позициялардан болуп саналат. «Өмүр» менен «өлүм» жуп категориялар, бир жашоонун еки башка корунушу.

- «өмүр», «өлүм» тууралуу концептуалдык асыл ойлор, принциpler, алардын өзгөчө поэтикалык формада сакталып, ырдалып келиши, азыркы заманда жаңыланган мааниге ээ болууда. Ошондуктан, изилдөөнүн булактары катары фольклордук мурастар, «Манас» жана манасчылардын феноменинин классикалык философиялык адабияттардын негизиндеги теориялык-методологиялык базада изилдөөгө илимий материал болгондугу менен «өмүр», «өлүм» философиясынын диссертацияда караган жыйынтыктары айрымаланып турат.

- адамдын жашоосундагы эгоистик кызыкчылыктан эркиндикти, адамкерчиликти жогору койгон «Манас» эпопеясындагы «өмүр», «өлүм» философиясы, ушул нукта иштеген философ окумуштууларга азыркы ааламдашуу заманында философиялык ой жүгүртүүнүн реалдуу онтологиялык негиздерин табышын камсыз кылууга, өзгөчө, жаштарга туура тарбия берип, аларды этика, эстетика маселелерин ылгап түшүнүп, туура бағытта болушуна, адамкерчиликтө тарбиялоого мүмкүндүк берет.

Иштин практикалык мааниси. Философиялык көз караштан «Манас» эпопеясындагы «өмүр», «өлүм» проблемаларынын талдоого алынышы жана баштапкы булактардын негизинде даярдалган бул ишти илимий жана окуу-методологиялык максаттарда пайдаланууга болот.

Анын жыйынтыктарын философия, маданият таануу, этнология бағытында атайын курстарды жана окуу бөлүмдерүн иштеп чыгууда колдонсо болот. Ошондой эле жалпы адамзаттык маданияттын баалуулуктарын этностук маданияттын үлгүсүндө жаш муундарга жеткирүүдө, аларды мекенчилдикке, гумандуулукка тарбиялап, этика, эстетика жүрүм-турум маселелерин үйретүүдө таасири бар. «Манас» эпопеясын изилдөөчүлөргө сунушталган ишти материал катары жана атайын курстарды иштеп чыгууда колдонууга мүмкүн.

Изилдөөнүн апробацияланышы. Изилдөөнүн негизги жыйынтыктары IV эл аралык илимий - тажрыйбалык конференциянын материалдарына (Бишкек-2017), «Манас» эпосу жана кыргыз элинин дүйнө таанымы» (Бишкек 2017) аттуу жана башка илимий иш-чараларда чагылдырылган. Изилдөөнүн илимий жыйынтыктары И.Арабаев атындагы КМУнун студенттерине окулган лекцияларда, атайын курстарда апробацияланган. Изилдөө ишинин негизги жыйынтыктарына карата

жазылган ондогон макалалар Кыргызстанда жана чет мамлекеттерде атайдын илимий журалдарда жана жыйнектарда жарык көргөн.

Изилдөөчүнүң жеке салымы. Илимий изилдөөдө «Манас» эпопеясындагы «өмүр», «өлүм» бинардык категорияларына, феноменине тарыхый философиялык маселе катары жаңы талдоо жүргүзүлүп, философиялык илимде аталган маселеге байланыштуу маалыматтар, маселелер анализенип, андагы «өмүр», «өлүмгө» байланыштуу идеялардын, ой-пикир, көз караштардын маңзыы илимий чечмеленип, философиялык маанилери ачылды.

Диссертациянын структурасы жана колемү. Диссертация киришүүдөн, беш параграфты камтыган эки баптан, корутундудан жана пайдаланылган адабияттардын тизмесинен турат.

ИШТИН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

Киришүүде теманын актуалдуулугу, максаты, милдеттери, объектиси менен предмети аныкталып, илимий иштин жаңылыгы ачып көрсөтүлүп, коргоого алып чыгуучу жоболор, иштин теориялык, практикалык мааниси аныкталып, изилдөөнүн жыйнтыгынын аprobацияланышы, илимий иштин түзүлүшү жана колемү көлтирилген.

Биринчи бап «Өмүр жана өлүм проблемаларын изилдөөнүн теориялык – методологиялык негизи» - деп аталаць, «өмүр» жана «өлүм» жөнүндөгү маселе боюнча чет элдик, кыргызстандык философтордун, окумуштуулардын жазган илимий адабиятына тарыхый ретроспективалык мазмунда теоретикалык талдоо жүргүзүлдү, алардын эмгектеринде карапалган, коюлган маселени изилдөөнүн негизги ыкмалары менен методологиясы болунуп көрсөтүлдү; даанышман акын-жазуучулардын, ойчулдардын ақылман ойлору, элдик насааттары философиялык анализге алынды, аталган түшүнүктөргө экспликация берилип, структурасы менен функциялары, ошондой эле «өлүм» феноменинин мифоэпикалык ченеми карапалды.

«Өмүр», «өлүм» түшүнүгүнүн философиялык экспликациясы» аттуу биринчи параграфында «өмүр», «өлүм» маселеси философиялык түптүү эмгектерде жана диний ағымдардагы эң орчуундуу фундаменталдык проблема катары карапалат. Эң алдыңыз окумуштуулардын, философтордун, ақын-жазуучулардын көңүлүнде болуп, дүйнөлүк адамзат тарыхындагы бул эки проблемага - өмүр жана өлүм деген эмне?, - деген табышмактуу суроого туура жооп берүү, болмуш сырын түшүнүү аракеттери ар дайым көтөрүлүп келген. «Өмүрдүн» жашоодогу мааниси, анын «өлүм» менен тыгыз байланышы, анын чечилбеген сырдуулугу бардык замандын ойчулдарын түшшөлтөн маселе катары карапалып, аны мифологиялык, диний жана философиялык аспекттide түшүндүрмөлөрү көлтирилген. «Өмүргө», «өлүм» проблемасына байланыштуу көптөгөн суроолор доор алмашкан

сайын адам инсан катары калыптанганы, адам өзүнө көнүл буруп, бул маселе менен ойлорунда өмүр бою алек болуп келе жатканы айтылат.

Философиянын тарыхында жана социалдык ойлорунда «өмүр», «өлүм» проблемаларына бир бүтүмдүү аныктама айтылган эмес. Ар бир доор алмашкан сайын аларга улам жаңы идеялар кошуулуп турган.

Көпчүлүк элде «өмүр» тууралуу ар кандай он да, терс да маанидеги пикирлер айтылып келген. Мисалы: Веда, Сократ, Платон, Лабрюйер, Паскаль, Будда, Шопенгаузер, Сенека, Марк Аврелий, Иоан Дамаскин, Петрарка, Шекспир, Кьеңкөр, Ницше ж.б. өмүрдү кандайтыр бир азаптозок, кыйналууга толгон убаракерчилик, түбү жок карангы, түтүн, түш көрүү ж.б. деген пикирде бүткүл материалдуу дүйнө жандын азап чегишине, убаракерчилигине жык толгон деген жыйынтыкты айтып келишикен.

XIX, XX кылымдарда адамдын өмүрүнө кызыгуу жаралып, аны адамдар өздөрүнүн чыгармаларында чагылдырышкан. Мисалы, философияда: В.Соловьев, Чернышевский, С.Франк, С.Булгакова, ал эми экзистенциализм боюнча Н.Бердяева, Л.Шестова, ж.б. жазуучулукта: Л.Толстой, Ф. Достоевский, В.Соловьев еңдүү ойчулдар өздөрүнүн эмгектеринде «өмүр», «өлүм» жөнүндө жасып, адамдын жашоо маанисин чыгармачылыкта көрсөтүшкен.

XX кылымдагы философиялык көз караштардын ичинде «өмүр» жана «өлүм» маселеси өзгөчө мааниге ээ болду. «Өлүм» маселесин айрыкча фрейдизм, неофрейдизм жана экзистенциализм сыйктуу философиялык ағымдардын изилдөөлөрүнүн жыйнтыгы кыскача карапалган. Психоанализ бағытында иштешкен Зигмунд Фрейд менен Карл Юнг адамдын жан дүйнөсүндөгү көйгөйлердүрдө изилдөөдө «өмүр», «өлүм» маселесин философиялык деңгээлде карап чыкканга жетишкен. Зигмунд Фрейд адамдын умтуулусунда эки негизги көрүнүш бар деген жыйнтыкка келген. Анын биринчиси - сезимдер менен коштолгон өмүр, жашоого умтуулуу; экинчиси - өмүрдү жок кылуу максатын көздөгөн өлүм инстинкти. Сезимдик энергия менен ширелген өлүм инстинкти адамдын өзүнө же анын сыртындагы объективге каршы бағытталышы мүмкүн. Бул маселе боюнча К.Юнгдун «өмүр», «өлүм» тууралуу концепциясы жалпыланып, диссертацияда анын танатос проблемасын архетип теориясынын призмасы аркылуу анализге алганы жана бул маселени абдан терен караган окумуштуулардын бири экендиги белгиленет.[Юнг К. Г. О жизни после смерти: тайна смерти [Текст]/ К.Г. Юнг. – М.: Рипол, 1995. -512с].

Терен философиялык ойлору менен белгилүү болгон кыргыздын ойчулдары: Калыгул, Женижок, Асан кайы, Арстанбек, Токтогулдардын «өмүр», «өлүм» тууралуу насааттары, санат-термелери анализге алынып, жыйнекталды.

«Манас» эпопеясы – жер үстүндө жашаган адамзаттын өмүрүн өлүм коштоп турарын, ошондуктан өмүрдүн барк-баасын, мезгилин, жашоо

этикасын, субъектин социалдык турмуштагы туура жашоо образын, ордун билдириген гениалдуу чыгарма катары диссертацияда карапат.

Жер жүзүндө, галлактикада, ааламда түбөлүкүү эч нерсе жок. Ар кандай жансыз жана жандуу материянын улуу абсолюттук мыйзамы жаралат, есөт, өлөт. Ал эми эч нерсе жок болбайт, өлгөндөн кийин башка нерсеге айланып кетет деген философиялык ой-жүгүртүүлөр бар. Мында, баардык нерсе пайда болот, кайра кыйрап, ордуна башка нерсе келет деген түшүнүк бар.

«Бүгүн бар да эртең жок, ушундай экен дүйнө бок!» деген, түбөлүк эч нерсе жок дегендин Манаста айтылган улуу философиялык универсалдуу мыйзамды кыргыз Манасында айткан. Бул абсолюттук мыйзам ченем. Демек, ааламдын жандуу, жансыз дүйнөнүн жашашынын, пайда болуп, өсүп-өнүп, өлүп, аナン кайрадан дагы пайда болуп миллиондогон жылдардан кийин кайрадан өсүп, өлөт... мына ушул процесс - түбөлүк экенин, жалпы өсүүнүн диалектикасынын баардык нерселерде экенин эпопеябызда да айтылган. «Бүгүн бар да эртең жок...» дегендин Жер бетиндеги жашоону, анын ичинде адам өмүрү жөнүндө сез кылып, «өмүр», «өлүм» проблемасы, алардын ортосундагы түбөлүк күрөш, «Манас» эпопеясындагы окуяларда, улуу каармандардын образдарында анализдеп берилип, ақылман сөздөрүнүн философиялык терен ойлорунда айтылды.

Аалам дайым башталып, кайра кыйрап жок болуп турган мыйзам ченемдүүлүктөрү «Манас» эпопеясынын «Кириш сезүндө» минтип айтылган: «тоо бузулуп, сай болду, сай козголуп, тоо болду...» Мында да түбөлүк эч нерсе жок деген диалектикалык мыйзам айтылууда. Байыркы грек философу Гераклит айткандай: «Ааламда баары тынымсыз жаралып жана кыйрап турат» [Платон. Кратил // Собрание сочинений в четырех томах. - М: АН СССР Институт философии. Мысль, 1990. - Т. 1. - С. 636.]

«Манас» эпопеясында Жердин өзүнүн алмашуу процессине туш болуп туршуу, мезгилдин ичинде жер бетиндеги жок болуп кайра жаралып турган тынымсыз кыймылдагы диалектикалык өзгөрүүсү катарында маани берилет. Бул процесстин өзү түбөлүк экенин дүйнөнүн улуу ойчулдары да, аны кыргыз ақылмандары да айтлып, улуу эпоско киргизип, аны менен урпактарын тарбиялап, естүрүп келген. Ошондой эле, «Манас» эпопеясында: «аты калып, өзү жок...», деген, жалпы адамзатка тиешелүү «өмүр» жана «өлүм» жөнүндө гениалдуу философиялык ойлор айтылган.

Жеке адамдын түбөлүктүү өмүрү жок экенин эпопеяда: «ноктоолуу башта бир өлүм!», «аманат жанга бир өлүм!», «өнгө төгүн, өлүм ак!» деп айтылган макалынан жыйынтык чыгарууга болот.

Байыркы доордон бери карай дүйнөдөгү белгилүү философтордун, ақын-жазуучулардын, ойчулдардын ушул убакка чейин «өмүр» туралуу баалуу жыйынтыктарын айтып келишкен. Бири «өмүрдү» - адамга берилген ырахаттуу жашоо, дүйнөнүн адамга берилген кызыгын көрүү, бактылуулук катары билдирилсе, экинчилери өмүр түгөнбөгөн түбү жок түйшүк, жандын

азап чегиши катары көрсөтүшкөн. Ошол эле учурда өмүрдүн акыры өлүм, ошондуктан бул жашоодо жакшы жашап өтүүнү экспертип, жүрүш-турлуш заржелерин айтып, кийинки муундарга сабак кылыш калтырып турушкан.

Ааламдын, дүйнөнүн өзгөрүп туршуу менен Жердеги жашаган адамзатынын да жашоосу кайталанып турат. Бул дүйнөгө адам келет, жашоосун улайт, кайра убагы келгенде бу дүйнөнү таштап, кайтпас сапарга кетет. Ордуна баласы келип, ал адамдын ордун толуктайт. Демек, «өмүр» жолу да кайталанып турат. А бирок, башка адамдын келиши менен жаныча жашоо башталат. Кылым карыткан кыргыздын байыркы турмушунан кабар берген «Манас» эпопеясында болсо, мына ушул аалам диалектикасы, тынымсыз кыймылдуу процесстер, кайталанып турганын ачык көрсөтүп, карама-каршылыктуу, жуп категориялардын, анын таасири менен адамдын жашоо жолун, күрөшүн чагылдырат.

«Өлүм» феноменинин мифоэпикалык ченеми» деп аталган экинчи параграфында «өлүм» проблемасы дүйнөдөгү көрүнүктүү окумуштуулардын, философтордун, жазуучулардын көңүлүнүн чордонунда болуп, анын сырларын ачуута аракет кылыш келишкени баяндалат. Ушул убакка чейин «өлүм» сырларына бир бутүмдүү аныктама айтылган эмес. «Өлүм» сырь - чечилгис феномен катары философтор ар бир доордо мифологиялык, диндик, философиялык реалдуу көз карашта ар кандай жыйынтыктарды чыгарышкан. «Өлүмге» байланыштуу көптөгөн суроолорго жооп издеген боюнча эмгектер каралып, анализге алынган.

Адамдын «өлүмү» - философиялык теориялардын биринде жамандык катары көрүнгөн жана ал адамдын «өмүрүн» алган трагедия катары кабыл алышкан. Бул теория боюнча, «өлүм» дайым ырайымсыз, ал адамды чырмал турат дегенге ынанышкан. Мында, адамдар өлүмдөн коркконун айтышса, ал эми байыркы маданиятта (Египетте, Вавилондо, Индияда, Кытайда, Грецияда) «өлүм» жеке трагедия катары каралган эмес. Кээ бир философиялык окууларда «өлүм» коркунучун жокко чыгарууга аракет кылышкан.

Байыркы грек философу Сократ, Платон, Аристотель адамды өлүм алдындагы коркунучтан алыстатып, аны жакшы нерсе катары, рухтун өлбөстүгү туралуу айтышса, Цицерон болсо, өлгөндөн кийин адам тигил дүйнөде жашайт, алар өлбейт дегенди божомолдогон. Эпикур менен Лукреций болсо, жан дене менен биргэ жоголот, өлөт деп түшүндүрүүгө аракет кылышкан. Ал эми ислам, христиан, иудаизм жана башка диндер өлгөндөн кийин тигил дүйнө бар, ал жакта жакшы жашоо үчүн, бул дүйнөде жамандык кылбай, турла жүрүү керектигин, этиканы үретүшкөн. «Өлүм», «өмүр» сыйктуу өлгөн адамга бакыт тартуулаган, азап чегүүден күткарған деп, өлүмдү жакшы нерсе катары кабыл алууну окутушкан, ошондой эле ынандырышкан.

Сократтын, ж.б философтордун айтымына караганда адамдар өлүмдү кандайдыр коркунучтуу нерсе катары элестетип алышып, кайра алардан

коркушат, зерде өлүм коркунучу болбосо адамдар түбелүк жашоону ойлобос эле деп айтышкандай, адамдар өлүм коркунучун жокко чыгаруу үчүн жана түбелүк жашоо болсо деген үмүт менен ар кандай фантастикалуу окуяларды, жомокторду ойлоп чыгарышкан деген бүтүмгө келишет окумуштуулар.

Кайра жаралуу доорунда «өмүр», «өлүм» философиясы Дантеини атактуу «Божественная комедия» чыгармасында айтылат. Анда: өлүктөрдүн дүйнөсү түбелүк карангылык каптаган, суук, ызгаар толгон дүйнө экенин баяндайт. ([Данте, Алигьери. Божественная комедия [Текст]: пер.с.итал. худож. лит. / Данте Алигьери. – М.: Просвещение, 1974.- 325с].

Кийинки учурдагы батыш философиясында билүү болуп маселе ар тараптан анализге алууга дуушар болгон. Мисалы, Фромм үчүн анализге алуучу объект болуп, биологиялык түшүнүктөгү инстинкт эмес, бири-бирине карама-карши эки башталыш: жогорку жана ете терең дөнгөэлде жашоо менен байланышкан «өмүр» жана ага карама-карши турган «өлүм» багыты саналат. Ар бир адамдын психикасында ушул эки башталыш тең бар. Бирок, бир адам анын бирине жакын болсо, экинчи адам өнүн экинчесине жакын жолдо жашайт. Фромм үчүн жашоого жана жок кылууга болгон умтулуу тескери пропорциялуу мүнөзгө эз. Фроммдун пикири боюнча, биздин доор өлүмдү таанып-билиүү жашоонун бирден бир негизги стимулуна айланткандын ордунга, тескериинче өлүмдү таанып-билиүүнү басып, жок кылууга умтулушат.

Фрейд боюнча, «өлүм» этикалык эрежелердин жаралышына себеп болсо, Фромм үчүн өлүм жашоонун негизги стимулу болуп саналат. Ал эми, Карл Юнг үчүн «өлүм» - жанды эркиндикке чыгаруу туу жана өз алдынчалыкка ээ кылуучу феномен. Психоанализ, экзистенциализм сыйктуу философиялык ағымдар «өмүр», «өлүм» маселесин азыркы замандагы шарттарга ылайык кайра интерпретациялап, философиялык маанисисин ачып берүүге аракет кылышкан. Алардын философиялык дөнгөэлде козгогон «өмүр», «өлүм» маселеси философиялык илимдеги жаңы этап катары: кабыл алынган жана батыштагы коомдук ой-пикирге зор таасирин тийгизген. [Сабиров В.Ш.Этический анализ: проблемы жизни и смерти / В.Ш.Сабиров. –М.: Знание, 1987. - 64с].

Дүйнөлүк атакка ээ болгон фольклордук чыгармаларда «өлүм» жөнүндө көп айтылат. Байыркы Греция мифологиясында Олимпте өлбөс кудайлар адамдарды жаратып, аларга жыргал жашоо куруп, өлгөндө уктаган сыйктуу кыйналбай өлгөн өлүм берет, бирок алар бара-бара баш ийбей баратканда Зевс кудайы каарын төгүп адамдарды жердин түбүнө түшүрүп жиберип жазалайт деп айтылат. Ошондой эле, байыркы шумер элинин жомогунда болсо, өлүктөр дүйнөсүнө, «кайра кайтпаган өлкөө түш болгон Инанна кудайы да керек болсо өлүмдөң коркот» деп, өлүмдүн күчтүүлүгүн, аны эч ким жеңе албаган, дайым келе турган нерсе экенин өз ойлорунда билдиришкен.

Ал эми Байыркы Египеттик элдин фантастикалуу чыгарылган жомокторунан мисалга алсак, «Өлүмгө байланган ханзада» аттуу жомогунда копке түккүз жүргөн Фараондун уулу төрөлөөр менен анын тагдыры, анын ажалы эмнеде экени алдын ала айтылат. Түбелүк жашоо эңсеген «Гилгамеш» эпосунда өлбөстүкту издең кудайларга барган Гилгамеш баатыр жашартуучу гулду (өлбөстүкту) алыш келе жатып жылаанга алдырып жиберет. Мында, өлбөстүк жок, түбелүк жашоо мумкүн эмместиги айтат. Байыркы инди элинин эпосу «Махабхаратада» болсо өлүм башкача берилет, мында баатыр Юдхиштхиранны өмүрү бүтүп, жер түбүнө эмес, жогору жактагы кудайлар дүйнөсүнө өтүп кетет. «Илиада», «Одиссейде», «Шах-Намеде» өмүрдү дайым өлүм коштоп жүргөнү, «Коркут атада, «Маадай Карада, «Куттуу билимде» ж.б. өлүмдүн күчтүүлүгү айтылып, Омар Хайямдын рубаилеринде акыры келе турган өлүм, ошондуктан бул жашоодо жыргал жашоону сунуштайды ж.б. Иште, дүйнөлүк мифологиядагы өлүм тууралуу мисалдар каралды.

«Өлүмдү» кыргыз фольклорунда кандайдыр бир образ катары беришип, андан ошол образ аркылуу «өмүр» үчүн күрөштү чагылдырышкан. Мисалы, байыркы деп табылган «Эр Төштүк» эпосунда Төштүктүн жаны өгөөдө болгондуктан, өзүнүн жанын өзү кубалап жер түбүнө түшүп, күчтүү дөөлөр менен кармашат. Төштүк өмүр үчүн өлүм менен күрөшүп келген баатыр.

Кылымдан кылымга айтылган кыргыздын тарыхын чагылдырган улуу «Манас» эпопеясында болсо, байыркы ишенимде «Манас» төрөлгөндө ок өттөс, найза, кылыш кеспес болсун деп, мүрөктүн суусуна Чыйырды кириент. Мүрөктүн суусу дальсындағы бармак басым жерге тийбей калат. Кийин ошол суу тийбей калган жерин Конурбай билчү экен, ошол жерин мээлеп сайып жарадар кылат деп баяндайт. Бул жerde анын өлбөс эмес, адам катары ага өлүм жолугаарын айткан. Ошондой эле, баатырдын башка эпостордо да «Илиада» эпосунда Ахилес төрөлгөндө анын согончогунан карман туруп жердин түбүндөгү сууга салганда анын согончогу кургак калат. Согончогунун кургак калган жери баатырдын кийин өле турган жери экенин баяндаган. «Махабхаратада» болсо Кришнанын өле турган жери, анын таманында болоору айтылат.

Эпикалык чыгармаларда, мифтерде диний ишенимде баатырлар өз жанын өзү кубалап, жер түбүнө түшүп кетиши, кудайлардан өлбөстүкту суроосу, кудайлардын дүйнөсүнө өтүп кетүүсү, узак жашагандар, өлүктөр дүйнөсүнө өтүү жөнүндөгү ишенимдер, аны менен адамдардын өз өмүрлөрү, элдин өмүрү үчүн болгон күрөшүн чагылдырышкан. Өмүрдүн акыры өлүм экенин жарыя кылышканы айтылат. Байыркы доорлордогу түшүнүк боюнча «өлүм» эч кимди аябаган ырайымсыз, карангы, суук нерсе катары сүрөттөп же ажалды образ кылыш көрсөтүп, ошол образ менен болгон баатырлардын күрөшүн чагылдырышкан. Ошол эле учурда, өлүмдү азап-тозоктон күткарған, тигил дүйнөде жаны жашайт деп түшүндүргөн

окуулар да болгон, мифологиялык, диндик аспектиде адамдар өлбестүктүү издеңген. Баатырлар керемет төрөлт, улуу эрдиктерди жасайт, үйлөнүп тукум улайт, акырында адам катары өлт. Эпикалык чыгармаларда өлүмдүн мифоэпикалык ченеми ушунда.

Экинчи бап «Манас» эпопеясындагы «өмүр», «өлүм» антиномиясы - деп аталаپ, үч параграфтан турат. Анда, каралып жаткан проблеманы «Манас» эпопеясынын негизинде философиялык анализге алып, эпопеяда адамдын жарапгандан кыямат кайымга чейинки жашоосу, төрөлүсү, жашоо үчүн күрөшү жөнүндөгү философиялык ойлору, мекенчилдик, гуманистик идеялар терең чагылдырылган. Эпикалык каармандын жашоосундагы «өмүр» менен «өлүмдүн» тынымсыз күрөшү сүрөттөлгөн.

«Манастагы» өмүрдүн болмуштук өзгөчөлүктөрү» аттуу биринчи параграфында «Манас» эпопеясындагы өмүрдүн болмуштук өзгөчөлүктөрү каралып, маселе негизинен үч критерий аркылуу анализденди:

1. «өмүр – күрөш: Ороз хандын өлүшү. Алоокенин кыргыздарды чабышы. Кыргыздардын чачылышы. Жакып баштаган топтун (кырк үйлүү кыргыздын) Алтайга айдалышы, өзүн-өзү аман сактап калуу үчүн күрөшү.

2. «өмүр» – бул тукум улоо: Бай Жакыптын 50 жашка келиши, баласы жогун айтып ыйлаганы. Кемпир икөнүн мазарга барышы. Түшүндө аян берилиши (түштүн мааниси). Бай Жакыптын балалуу болушу. Тукум- жашоонун уланышын көрсөткөн фактор.

3. «өмүр» – улуу максаттарга жетүүгө, артынан из калтырууга умтуулуу: Манастын Кыргыз элин сактап калуу миссиясы менен төрөлгөнүн 40 чилтен аркылуу билиши. Мамлекет түзүүгө умтулушу. Хан болуп шайлансышы. Акбалтанын кенеши менен Кошойго жолугуп келиши. Ордону түпкү Ата журтка карай – Ала Тоого көчүрүшү. Алтай кыргыздары менен Ала тоо кыргыздарын бириктириши. Ата Журтту ээлөө, элдин эркىндигин, көз карандысыздыгын, Ороз хандын убагындагы элдин жыргал жашоосун ордуна келтирүү болгон.

Байрыкы кыргыздар философиялык ойлорунда: элдин тагдыры баатырдын өмүрүнө, ишмердигине, улуу касиетине байланыштуу деп билишкен. Демек, баатыр, элдин бейкүт жашоосу учун жаралып, чачылган элдин жашоосунун ордуна келмейинче өлүүгө да акысы жоктой. Эпосто реалдуу турмуштан айрымаланган өзгөчөлүктөр бар. Анткени, башкы каарман жарык дүйнөгө жөн эле жашоо үчүн эмес, атаян бир улуу миссияны аткаруу үчүн келет. Манастын керемет төрөлүшү, хан түкүмүнүн уланышы, үйлөнүшү, эрдиги чагылдырылат. Кор болгон элдин үмүтүнөн жарапланбаатыр экени даңазаланат. Эпикалык каарман төрөлгөндөн кийин жалпы элдин өмүрүн сактоо үчүн душмандар менен болгон согушу, жыргал жашоо үчүн «өмүр» үчүн күрөшү айтыват.

Эпикалык чыгармада башкы каармандардын өзгөчөлөнгөн болмуштук өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы, Манас чачылган кыргызды

бириктирип, улутту сактап калуу үчүн, улуу империя куруу үчүн жарык дүйнөгө келген, ал эми Бакай Манаска ақылман дос, кенешчи болуш үчүн, Кошой олужа, көрөгөч, көсөм, «батасы журтту байыткан» ақылы менен элди туура жолго салган адам катары келген. Алманбет болсо, Манаска дос болуш үчүн, Кыргыл чал – кырк чорону башкаруу үчүн, Ажыбай тилмеч, элчи болуш үчүн жарык дүйнөгө келген ж.б. Ар бир баатырдын аткара турган милдеттери бар. Ал эми душман тараалтган Конурбай Манасты өлтүрүү, кыргыз хандыгын чачуу үчүн келген. Шыпшайдар баатыр чоролорду атып жок кылуу үчүн келген. ж.б. Ошол эле учурда аялдардын да өмүргө аттайын аткара турган милдети бар. Мисалы, Каныкей Манасты бир нече жолу өлүмдөн алып калат. Семетейди Букарга алып качып барып, элине чонойтуп алып келген, эл милдетин аткарған, кыргызга өмүр тартуулаган каарман. Ал эми Айчүрөк, Семетей, жараданганда, (ок аттап, огуун түшүрүп) өлүмдөн сактап калган, Сейткети чонойттуу милдетин аткарған аял затынан чыккан баатыр. Манаста баатырлар Жер үстүндөгү акыйкаттыкты орноту үчүн, адилетсиз, зулумдукту жоготуу үчүн жарык дүйнөгө келишет. Алардын чыгармада баяндалган болмуштук касиети ушунда.

Дүйнөлүк мифте эки дүйнө бар экени айтыват, Ал эми «Манас» эпопеясы боюнча кыргыздар дагы бир үчүнчү дүйнө «кайып дүйнө» бар деп билишкен.

- жарык дүйнө (жер үстүндөгү дүйнө)
- каарангы дүйнө (жер астындан) дүйнө
- кайып дүйнө (параллел дүйнө)

Мисалы, Эр Төштүк Жер астына түшүп, тигил дүйнөнү көрүп, Жер үстүндөгү дүйнөгө кайып келген каарман. Ал эми «Семетей» эпосунда кыргыздар «үчүнчү дүйнө» жөнүндө кеп кылышат. Анда Семетей алгач езү эки дүйнөдө «ары-бери» отүп, күш салып жашап жүре берет. Кийин душмандардын толук женип, Сейткети такка отургузгандан кийин беш каарман: Бакай, Каныкей, Семетей, Айчүрөк, Күлчоро, кайып дүйнөгө отүп кетишет.

«Өмүр» – тириү жанга байланыштуу тишелүү касиет. Эпопеяда «өмүр» чексиз эмес, ошол эле убакта анын өлчөмү реалдуу өмүрдөн айырмаланып турат. Эл өзүнүн сүйүктүү каармандарын өлүмгө кыйбай, аларды кайып дүйнөгө откөрүп жиберишет. Экинчилен, эпопеядагы каармандардын өмүрү элди түзүүгө, (уруулардын башын бириктирип) аны сактоого, жыргал турмуш курууга, эркин жашоого жеткирүүгө арналат.

Манас жеке эле өзүнүн өмүрү үчүн эмес, жалпы элдин өмүрү үчүн күрөшкен. Мындағы «өмүр», меритократиялык (асыл адамдардын) бийлигиндеги өмүр, башка урууларды бириктирип, конфедеративдик мамлекет, улуу держава курган өмүр. Өзүнүн тегерегине Бакайга, Кошойго, Каныкейге окшогон олужа, ақылман, касиеттүү адамдарды топтогон. Алардын өмүрү кийинки урпактар үчүн орнөк өмүр. Кыргыздар кылымдар

бою балдарын ақылман Бакайдай, Кошойдай болууга, баатыр уулдарын Манастай, Алмандарбеттей, Чубактай, Сыргектай болууга чакырып келет. Эл эркин, көз каранды болбой, жыргал жашоодо жашайт деп билишкен.

«Өлүм» - эпикалык жашоодогу өмүрдүн чеги» деп аталган экинчи параграфында каармандардын «өлүм» сырларына болгон көз карашы сүрөттөлөт. «Манас» эпопеясында өлүмдүн реалдуулугу менен дүйнөгө белгилүү болгон эпикалык чыгармалардан айрымаланып турат. «Өлүм» женүнде байыркы қыргыздын ақылман сезүн: «туулмак ак, өлмөк ак, өлбөгөн жандар болобу?», ошондой зле, «акыры башта бир өлүм!», «ноктолуу башта бир өлүм!» «өңгө төгүн, өлүм ак!», «аманат жанга бир өлүм!» деген макалдары мууну далилдейт.

Чыгармада «өлүм» Манасты өмүрүнүн ақырына чейин андып, ага үч жолу кез келет, бирок өлтүрө албайт. Ақыры жарадар болгондон кийин, өз ажалынан көз жумат.

Биринчи жолу - Манасты терөлө электе зле «бурутта Манас аттуу ашкан баатыр терөлөт экен» деп, Кытайдын балчылары китеептен (бичиг-битиг) окушат. Ошондон кийин душман тарабынан аны өлтүрүп, жок қылуу аракеттери жасалат. Манасты терелтпей коюу үчүн, боюнда бар қыргыз аялдарынын ичин жарып кыянаттык қылышкан. Ал үчүн Кытай каны тарабынан мемменисинген баатыр алп, дөөлөр жиберилет. Душмандар дайым баатыр элдин тукумун үзүп, биринчи кезекте эркек балдарын қырган, қыздарын олжолгон. «Өмүр» - тукум улоо. Ал эми тукум улоо, жоокерчилик заманда биринчи орунда турган.

Экинчи жолу өлүм Манасты ақмалайт. Ал - «Көз камандар» окуясында Манасты туугандары ууландырышып, өлтүрүүгө аракет қылышканы баяндалат. Мында да Манасты Каныкей алдып качып, дарылап, өлтүрбөй өлүмден аман алдып калат.

Үүнчү жолу өлүм жолугат. Ал «Чоң казат» учурунда Конурбай Манасты сайып, жарадар қылгандан кийин Манасты өлүм андып калат. Бул жолу Манас Таласка келип, өз ажалынан көз жумат. Өз ажалынан дегенибиз, ишеним боюнча, өлүм адамдын мандайына кандай жазылса, адам дал ошондой учурда, көз жумат деп айтылат.

Эпопеяда «өлүм», «өмүр» менен окуянын башынан аягына чейин күрөшүп жүрүп отурат. «Кекетейдүн аши» бөлүгүндө өлүм алдындагы Кекетейдүн айткан керээзи философиялык учкул ойлору менен тан калтырган бүтүндөй бир чакан чыгарма, сырдуу феномен. Қыргыз «өмүрдү» да, «өлүмдү» да сыйлаган. «Өмүрдү» аягы «өлүм» менен бүтөөр реалдуулукту билген.

Кыргыз баатырларынын езгөчө дагы бир касиетин чагылдырган текст, өмүрү бүтүп баратканда, өлүмдөн кийинки милдетин жакын адамына тапшыруу болуп саналат. Бул анын «керээзи» деп аталат. Баатыр керээзинде, тириүсүндө бүтүрө албай калган иштерин жакын адамына дайындайт. Бул керээзинде айтылгандар аманат болуп, ыйык убала катары

аткарылган. Себеби, адамдын «өлүм» алдындагы бу дүйнөнү биротоло таштап, тигил дүйнөгө түбөлүк кетээриндеги ақыркы өтүнүчү, ақыркы тапшыруусу болгон. Дагы бир көнүл бура турган нерсе, қыргыздын соокту коюу салты менен байланышкан. Мисалы, Кекетей хан убагында элге қызматы еткөн, эми өлгөндөн кийин дагы қызматым эл үчүн болсун деп, қыргызды дүйнөгө дагы бир жолу даңазалап ала турган ашты «Кекетейдүн ашин» откерүүсүн табыштап жаткан кадырлуу каарман. Адам жашоосунда эл көрүп, жер көрүп, билим алдып, эмгектенип, артына из калтырып, жакшы жашап өтсө, анын «өлүмү» да барктуу деген ақылман ойдай айтат.

Дүйнөлүк эпикалык чыгармаларда өлүмдүн төрт түрү айтылат:

1. Катардагы өлүм. Адам терөлөт, жашайт, өлтөт.
2. О дүйнөгө кетүү. Бул «өлүм» диний ишенимдеги окууларда жана мифтерде сакталып калган. Мисалы, ислам дининде «тигил дүйнөдө да жашоо бар, ал түбөлүк жашоо, бул дүйнөдөгү жашоо жалган жашоо» деп айтылганы ыйык китеептерде жазылган.

3. Кудайлардын дүйнөсүнө өтүп кетүү. Өлүмдүн бул түрү «Махабхаратада» айтылат. Анда, беш бир тууган пандавалар: «биздин жер үстүндөгү аткара турган милдетибиз бүттү, эми бизди кудайлар өзүнө кабыл алса...» деп, улуу тоого чыгып баратышат. Бир туугандардын баары: Сахадева, Накула, Аржуна, Бхимасена да Кудайлар ээлеген тоо чокусуна жетпей, ақыры Юдхиштхира гана кудайлар дүйнөсүнө өтүп кетет. Демек, мында дүйнөдөгү эң акыйкат адам гана кудайлардын дүйнөсүнө өтөт деген ишенимде айтылат.

4. Кайып болуп кетүү. Кайып болуп кетүү «Манас» эпопеясынын үч бөлүгүндө кездешет. «Семетей» бөлүгүндө: «өлдү десе көрдө жок, тириү десе элде жок» - деген айтмы Семетейдин кайып болуп кетишінде айтылат. Мында өлдү деп айта албайбыз. Мүмкүн башка дүйнөгө өтүп кетти. Биринчи жолу - Семетей кайып болуп кетет, экинчисинде «Сейтек» болумундө беш улуу каарман: Семетей, Бакай, Каныкей, Айчурек, Күлчоронун кайып болуп кетиши; үүнчү - «Асылбача-Бекбача» болумундө, Кененим өзү менен кошо Асылбачаны алдып, Муз-Тоону карай кайып дүйнөгө өтүп кетет. Кайып дүйнөдөн кайра кайрылып келгендер бар, мисалы, Семетей кайып болуп кеткендөн кийин 12 жылдан кийин кайра кайыпчынын кара зоосунан табылып, элине кайтып келип, кийин Сейтек болумундө кайрадан кайып дүйнөгө өтүп кетет. Ал эми «Асылбача - Бекбача» болумундө Айчурек кайыптар дүйнөсүнөн кайрылып, бул дүйнөгө келип жардамын коргөзүп жатат. «Манас» эпопеясындагыдай кайып болуп кетүү көрүнүшү дүйнөлүк чыгармаларда кезикпейт деп белгиледик.

«Катардагы өлүм» менен «о» дүйнөгө кетүү окумуштуулардын изилдөөлөрүндө айтылат. Ал эми кудайлардын дүйнөсүнө өтүп кетүү менен кайып болуп кетүү өлүмдүн эпикалык чыгармаларындагы дагы бир түрү деп айтсак болот.

«Манаста» өлбестүк жөнүндө да айтылат. Эпопеяда дүйнөлүк эпикалык чыгармалардан айрымаланган дагы бир өзгөчөлүгү – жандын өлбестүгү.

Ушул параграфтын соңунда философиялык дүйнөтааным маселелери Каныкейдин жана башка каармандардын тағдырына байланыштырылган мисалда каралат. Манастын жарааты күчеп, Каныкейге керээзинде Абыке, Көбештөн жакшылык болбосун айтып, Букарга кетүсүн айтат. Adam ажалсыз өлбейт. Ажалдан мурун адам өлбейт. Манаста «ажал жетип күн бүтпей, албайт экен Кудайым», – деген ақылман кеп бар. Буга дагы бир мисал эпопеяда Манастын, уулунун өлгөнүнө кейиген, ички душмандын кылганына, көргөн кордугуна чыдабай, Чыйырды эми жанын кыйып өлсөм дейт, бирок, Семетейди карап еле албайт. Анткени, анык ажал келген жок. Семетейге арка-жөлөк болуш керек деген милдети бар.

Манаста өлбестүк руханий дөөлөт катары айтылат. Эпопеяда каармандардын кайып болуп кетүсү – бул каармандардын рухий өлбестүгү.

«Манас» эпопеясында өлүмдүн сырдуулугу жөнүндө ошол доордо эле айтып кеткен табылгыс философиялык учкул ойлору бар. Эпикалык чыгармада каарман «өмүрдү» кандай жашаса, ал «өлүмдү» да ошондой кабыл алган. Татыктуу өлүүнү, жакшы өлүмдү кабыл алууну, өлүмгө ар дайым даяр болгонду айтат. Баатырлар ар бир көз ирмемде «өлүмгө» даяр болгон. Өлүмдөн корккон эмес. Баатырлар эпопеяда өзүнүн миссиясын аткарып бүтмейүнчө өлбейт. Анткени анын колдоочулары, ақыл-кенешчилири бар. Ар бир доордун өзүнүн баатырлары болгон. Алар элди коргоочу катары жаралышкан.

«Эпопеядагы өмүр менен өлүмдүн күрөшүнүн эволюциясы» аттуу үчүнчү параграфында «Манас» эпопеясындагы баатырлардын өз өмүрү үчүн эле эмес, элдин өмүрү үчүн болгон согуштагы «өмүр» менен «өлүмдүн» тынымсыз күрөшү каралат. «Манаста» «өмүр» менен «өлүм» кез көрүнөө күрөшет. Согушта же «өмүр» же «өлүм» жene турганын кабарлайт. Салт боюнча, согушта баатырларча эрдик көрсөтүп курман болуу эр адамдар үчүн сыймык болгон. Убагы келгенде алар кийинки баатырларга жол бошотуп, жарык дүйнө менен коштошушат. Эпопеяда «өмүр», «өлүм» күрөшүнүн басымдуу бөлүгүн окуяларда өзгөчө болуп кариого болот. Диссертациянын бул параграфтарында бул маселе козголгон. Ал «Манас» эпопеясынын «Манас», «Семетей» сыйктуу бөлүктөрүнүн мисалында изилденет:

1. Балчылардан кабар угуп, Эсенкан Манасты издеө салган учурда, «өмүр» менен «өлүм» кармашып, «өлүм» Манасты издең таптай калат да, чалгынчылар башка баланы (Жар Манасты) Бейжинге алып кетишет.

2. Манас Көзкаман менен Көкчөкөздүн колунан уу ичип ууланат да, «өмүр» менен «өлүмдүн» ортосунда калат. Анын жанын алып кетүү үчүн

«өлүм» кандай аракет кылса, анын жанын аман алып калуу үчүн «өмүр», да ошондой каттуу күрөшет.

3. Баатырлар жекеме-жеке сایышка түшкөн учурда «өмүр» менен «өлүмдүн» күрөшү жүрөт.

4. Семетей кайып болгон учурда «өмүр» менен «өлүмдүн» ортосунда жашайт. Ал реалистердин түшүнүгү боонча өлүп, кайра тирилет; эзотерика илими боонча, параллел дүйнөдө жашайт. Бул жерде «өмүр» менен «өлүм» кармашып бири-бирин жөнө албай калган учур сыйктанат? Ушул учурду аныктоо да илимге кызык ачылышты алып келэр эле.

5. «Чоң казат» – «өмүр» менен «өлүм» күрөшкөн чон согуш. Анын башы Көкөтөйдүн ашынан башталат. «Көкөтөйдүн аши чыр - чатактын башы» дөлөт. «Манас» эпопеясынын көрүнүктүү белгүгү «Чоң казат» окуясы – өз ичине трагедияны камтыган бүтүндөй бир чон чыгарма. Бул бөлүм көрүнүктүү хандардын, эл башчылардын, ақылман кенешчилердин, алпа баатырлардын, көк жал чоролордун, зор дөөлөрдүн «өмүр» менен «өлүм» ортосундагы күрөшүн, аягында баатырлардын кайгылуу өлүмдөрүн чагылдырат.

«Чоң Казат» – кылымга айтылып калган улуу окуя. Мына ушул белгүндө улуу баатырлардын баатырдыгы, «бири мингө тете» болгон чоролор ажал менен тике кармашканы, өлүмгө башын байлап согушканы жөнүндө айтылып, даңазаланат. Баатырлар өлгөндө, өлсөм армансыз өлүм, баатырдык өлүм болуп, баркым менен өлсөм дегени айтылат.

Эпопеяда өлүмдүн ар кандай мүнөзүн да көргөзөт манасчы. Мисалы, «өлгөн жанын тиргизип», «тируү өлүк болуп калбоо», «өлүктөн оч алуу» деген сөздөргө анализ кылышып, мааниси ачылды. Эпопеяда Манастын өлүмү чоң масштабдагы элдин оор трагедиясы катары каралып, анын руху өлбөс-очпөс, урпактары эскере турган образга айланды. Манас биздин колдон келбей турган иштерди жасап, урпактарына сабак кылышп калтырып кеткен.

«Өмүр» жана «өлүм» карама-каршылыктуу категориялар болгону менен бири-бirisiz жашабайт. Мисалы, «өмүр» болгон үчүн «өлүм» бар. Ал эми «өлүм» болбосо «өмүр» токтоп, жашоо уланбай калмак. «Өлүм» болгон үчүн жаны мундар жашоого келип, улам жанырып, улам кайталанып, жашоо токтобогон кыймылдуу диалектикалык процесс жүрүп турат. Мында, «өмүр» менен «өлүм» бирдей кызмат аткарған биримдиктеги маселе.

Эпопеянын бардык бөлүктөрүнүн (Манас, Семетей, Сейтек ж.б.) циклдик касиети алардагы баатырлардын да, элдин да кечээки «мен» (эго) деген дымагынын көп бөлүгүнүн жашоо, күрөш процессинде жоготулушу көрүнөт. «Өмүрдүн» баасы өлүм. «Өлүм» башка келгенде гана өмүрдүн баасы, чыныгы жашоонун баасы сезиле турганын, ошол кайра уланган жашоонун, өмүрдүн мурда болуп көрбөгөндөй баага ээ болуп, аалам менен айкалышаары ачыкталат. Бул чындыкты эпопеядагы бардык каармандар

сезип жашагандай. Ушул эки карама-карши тарапта турган түшүнүктөрдү бириктирип, анын негизин сезип, алдыга баруу гана ички конфликт, рефлексиядан чыгарып, бийикке жетелейт.

Өлгөн адамдын данкын адамзаттын рухий казынасында мурас катары калтан баяны, керәзи, сөзү, насааты менен ти्रүү адам чыгарат. Ошондуктан өлеөрүндөгү айткан керәзи, аманатты аткарбаса болбой турган ант беришкен. Өлгөндөн кийин да баатырлардын данкы, тириүсүндөгүдөй кылымга сакталып калыш керек дешкен. Өлгөн адамды тириүү адам, келечектеги муундар эскерет. Өлгөн жакын адамын руху-духу күчтүү инсандар өлөөр - өлгөнчө унуптайт. Өлүм башта бар экенин, жашоо - бул «өмүр» менен «өлүмдүн» күрөшү экенин баяндайт. Мында, Манастын «Чоң казатта» Алманбет досу өлгөндөгү кошогу; Манастын Аккуланы жоктогону; чоролорду жоготкону. Ал эми Манас өлгөндө, Бакайдын, Кошойдун арманы, Каныкейдин кошогун мисалга алсак болот.

Корутууду катары изилдөөнүн соңунда «Манас» эпопеясындагы «өмүр» жана «өлүм» маселеси анализге жыйнактуу алынып, чыгарылган натыйжалары берилди, изилдөөнү андан ары улантуунун келечеги, бағыттары карапалды.

1. «Өмүр», «өлүм» түшүнүктөрү философиялык экспликациялык өнүттө карапса, анда философиянын тарыхында, коомдук ойломдордо «өмүр», «өлүм» түшүнүктөрүнө, феноменине диалектикалык өзгөчөлүк мүнөздүү жана алар философиялык түптүү эмгектерде, диний агымдардагы эң терен маанилүү фундаменталдык проблема болуп саналат. «Манас» эпопеясындагы «өмүр» жана «өлүм» маселесин түшүнүп билүү, теманын тарыхый ретроспективалык өнүттөрү, варианктарын изилдөө «өмүрдүн», «өлүмдүн» маселесинин адамдын жашоо манызы менен болгон тыгыз катнашын көрсөттү. Манастын, эпопеядагы башка баатырлардын моралдык, инсандык касиеттери, баалуулук, доөлөттөрү, алардын жашоосундагы басып откөн жолу ар дайым «өлүмгө» тике карап, адамгерчилик, намыс, жашоодогу эркиндик, элдин келечеги үчүн башын сайлып күрөшүү менен тыгыз байланышта. «Манас» эпопеясында «өлүм», «өмүр» антиномиясы «Манастагы» улуу трагедия менен тыгыз байланышкан негизги феномен.

2. Эпикалык чыгармаларда өлүмдүн мифоэпикалык ченеми – «өлүм» эң кимди аябаган ырайымсыз нерсе катары сүрөттөө же ажал менен болгон баатырлардын күрөшү, адамдардын өлбөстүктү издеши, баатырлардын керемет төрөлүшү, улуу эрдиктерди жасашы, үйлөнүп тукум улашы, акырында материалдык денеси бар адам катары өлүшү менен мүнөздөлөт. Диссертациялык иштеги коюлган негизги проблемага болгон тарыхый ретроспективалык көз караштын жыйынтыгында «өмүр» жана «өлүм» маселесин аныктоонун жана түшүнүүнүн бир канча бири-бири менен байланышкан, аралашкан менталдык катмарлары бөлүнүп көрсөтүлдү. «Өмүр» жана «өлүм» проблемасы «Манас» эпопеясында чындал күрөш, кайнаган жашоо менен жашаган адам гана тириүлүккө ээ болоору, чыныгы

өлүм чындал күрөшүп жашаган адамга таандык деген идеяны философиялык изилдөө, аны жашоонун маани-манызы менен байланыштырат.

3. Белгилүү болгондой, кыргыз тарыхынын жана жалпы эле көп кылымдык жашоосунун бүтүндөй бир энциклопедиялык маалымат топтому катары карапалып келген «Манас» эпопеясында бул түбөлүктүү маселе кенири чагылдырылган. Манастагы «өмүр» жана «өлүм» антиномиясы, андагы өзөкүү, абдан курч жана эпостогу улуу трагедия менен тыгыз байланышкан негизги феномен. «Өмүр жана өлүм» темасына байланышкан түрдүү пикирлер, жалпы эле элдин ой-тилектери, мүдөөлөрү, ақылмандардын кенештери, адамдардын татыктуу жашап өтүүсү, келечекти көре билүүсү, элди, мекенди сактап калуу үчүн талыкпай күрөшүүсү философиялык чоң маанилүү, педагогикалык жактан өзгөчө тарбиялык мааниге ээ идеялар болуп саналат.

4. «Манастын» ар кандай доорлордо калыптанышындагы тарыхый-эстетикалык катмарлануулар, анын байыркылыгынан кабар берип, алгач жамааттык коомдогу мифологиялык, тотемдик түшүнүктөрдүн, улам кийинки мезгилдердеги эл турмушундагы урунтуу окуялардын эпостун тулкусуна таланттуу айтуучулар тарабынан сицириле беришне байланыштуу. Эл башынан, «Өмүр менен өлүмдүн» кырынан туруп өткөргөндөрдү чагылдырган терең мазмунун, берген маалыматтарынын өзгөчө кенен чегин, уккандарга эстетикалык раҳат тартуулаган көркөмдүк деңгээлинин кол жеткис бийик үлгүсүн, байыркы элдердин бири болгон түптүү калктын узак тарыхый жолундагы бүткүл алгылыктуу рухий табылгаларын ичине сыйгызып турган эс-тутумдук казыналык маанисин, тендешсиз зор көлемүн эске алганда, аны адамзаттын руханий кенчине тиешелүү уникалдуу рухий тажрыйба деп баа берүүгө болот.

5. «Манастагы» жашоонун чыныгы маани - маңызы «өлбөстүк» идеясы менен тыгыз байланышкан. Коомдогу «өлбөстүк», элдин эсинде түбөлүк жашоо альтуристик типтеги инсандык позиция менен, элдин келечеги үчүн күрөш менен байланыштуу. Эгоистик позиция менен эмес, элдин, адамзаттын кызыкчылыгы үчүн жашоо жана күрөшүү гана урпактары ушул күнгө чейин эскерген, ысымы тарыхта кала турган, түбөлүктүү руханий өмүргө жеткире алат. «Манас» эпопеясындагы «өмүр» - үлгүлүү өмүр, ал эми «өлүм» - баатырдык өлүм. Манас бардык каны-жанын, потенциалын эл-жүрт үчүн арнап, аны өзүнүн тагдыр-жашоосун элдин кызыкчылыгы, келечегине керектигине андап-түшүнүүсү аркылуу байланыштырат. Эпопеянын баатырлары үчүн элдин астындагы милдетин сезип-билиүү, күрөшүү алардын болгон бардык мүмкүнчүлүгүн пайдалануусуна жана тарыхый феномендер катары калыпташина алып келди.

**Диссертациянын негизги мазмуну томонкү мақалаларда
чагылдырылған:**

1. Нусубалиева Г.Б. Баатырлардың төрөлүшүндөгү сырдуу аяндар Философиясы [Текст] / Г. Б. Нусубалиева // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – 2015. – №8. – 116-119-б.
2. Нусубалиева Г.Б. «Манас» эпопеясындагы «Жомок башы» философиялык ойлордун уюткusu [Текст] / Г.Б. Нусубалиева // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – 2016. – №4. – 144-149-б.
3. Нусубалиева Г.Б. Кайып дүйнө: Семетейдин кайып болушу [Текст] / Г.Б. Нусубалиева // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – 2017. – №3. – 179-183-б.
4. Нусубалиева Г.Б. «Чоң казаттын» келип чыгуу себеби – улуу баатырлардың ыйык согушу [Текст] / Г.Б. Нусубалиева // Известия вузов Кыргызстана. – 2017. – №3. – 180-183-б.
5. Нусубалиева Г. Б. «Манас» өмүр, өлүм жөнүндөгү философиялык ойлор [Текст] // Г.Б. Нусубалиева // Кыргыз Республикасынын улуттук академиясы. Философия жана саяй-укуктук изилдеөлөр институтунун жарчысы. – 2017. - №1. – 122-126-б.
6. Нусубалиева Г.Б. «Чоң казат» бөлүгүндөгү философиялык ойлор [Текст] // Нусубалиева Г // Ататүрк-Алатоо Университетинин Жарчысы. – 2017. - №3. – 273-275-б.
7. Нусубалиева Г.Б. Айчуректүн сынчылык касиетинин философиясындагы өмүр күрөшү [Текст] / Г.Б. Нусубалиева // Жусуп Баласагын атындагы КУУнун Жарчысы. – 2017. – 330-333-б.
8. Нусубалиева Г.Б. «Манас» Согуштук ыкма жана аскердик демократия жөнүндөгү философиялык ойлор [Текст] // Г.Б. Нусубалиева // И. Арабаев атындагы КМУ нун Жарчысы. – 2016. - №1. – 188-191-б.
9. Нусубалиева Г.Б. Эпикалык каарман жана адам жөнүндөгү философиялык ойлор [Текст] / Г.Б. Нусубалиева // И. Арабаев атындагы КМУнун Жарчысы. – 2016. - №1. – 143-147-б.
10. Нусубалиева Г.Б. «Манас» беш улуу каармандын, Кененимдин кайып болушу. (Жусуп Мамайдын варианты боюна) [Текст] / Г.Б. Нусубалиева // И.Арабаев атындагы КМУнун Жарчысы. – 2017. - №1. – 146-150-б.
11. Нусубалиева Г.Б. Кекотейдун ашындагы өмүр, өлүм философиясы [Текст] / Г.Б.Нусубалиева // Ататүрк-Алатоо Университетинин Жарчысы. – 2017. – №4. – 255-258- б.
12. Нусубалиева Г.Б. «Манас»: Каныкейдин адептик философиясы (Жусуп Мамайдын варианты боюнча) [Текст] / Г.Б. Нусубалиева // И.Арабаев атындагы КМУнун Жарчысы. – 2017. – 149-152–б.
13. Нусубалиева Г.Б. «Манас» эпопеясындагы философиялык ойлордун уюткusu салттуу музыкада [Текст] / Г.Б.Нусубалиева // Кыргыз

Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Кабарлары. – 2019. – 117-121-б.

14. Нусубалиева Г. Б. Мировоззрение древних кыргызов о проблеме жизни и смерти [Текст] / Г.Б. Нусубалиева //Актуальные вопросы и науки. Журнал. Архангельск. – 2019.-№1(67). – С.104-108. <http://miuarh.ru/>

15. Нусубалиева Г.Б. Символические сны и народно-поэтический образ Кененим в эпосе «Манас». [Текст] / Г.Б.Нусубалиева // Международный научно-исследовательский журнал. Екатеринбург. – 2019. -№43(81). – С. 124-127.<http://www.research-journal.org>.

Нусубалиева Гүлзат Бектуровнанын 09.00.03-философиянын тарыхы адистиги боюнча философия илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган «Манас» эпопеясындагы өмүр жана өлүм философиясы» аттуу темадагы диссертациясынын

РЕЗЮМЕСИ

Негизги сөздөр: философия, өмүр, өлүм, түбөлүктүүлүк, рух, жан, дүйнө, фольклор

Изилдөөнүн максаты жана милдеттери. Диссертациялык иштин негизги максаты «Манас» эпопеясындагы «өмүр», «өлүм» проблемаларына байланыштуу феномендерди, түшүнүктөрдү, принцип, идеяларды жана андагы бул маселелердин чечилишин философиялык талдоого алып, мааниманызын анализдөө.

Изилдөөнүн объектиси жана предмети. «Манас» эпопеясындагы философиялык катмар, рухий экзистенциалдык мурас изилдөөнүн объектиси болуп саналат. Изилдөөнүн предмети болуп - «Манас» эпопеясындагы «өмүр» жана «өлүм» тууралуу идеялар, көз караштар, андагы философиялык дөнгөлөнгөн «өмүр» жана «өлүм» маселеси.

Изилдөөнүн теориялык жана методологиялык негиздери. Изилдөө ишинин теориялык жана методологиялык борборунда тарыхый жана логикалык принциптерди бириткирүүнү талаптантан диалектикалык методология болду. Философиялык, тарыхый, логикалык даанышмандыктын үлгүсү болгон классиктердин эмгектери пайдаланылды. Изилдөө иштеринде башкы багыттоочу методдор катары системалуу иш алып баруу, салыштырма ретроспективалык анализ, компаративистика, маданият таануу-философиялык анализ, баштапкы булактарды жана адабияттарды герменевтикалык анализге алуу жана башка методдор колдонулду.

Алынган натыйжалар жана жаңылыктар: Изилдөөнүн журушуундө философиянын тарыхындагы «өмүр», «өлүмгө» карата айтылган көз караштар, эмгектер, этика, эстетика, агартуучулук багыттагы изилдөөлөр кыргыз тилинде изилдөөгө алынды. «Өмүр», «өлүм» феноменинин мааниманызы тарыхый-философиялык өнүттө иликтенип, «Манастагы» «өмүр», «өлүм» маселесине философиялык маани берилип, анын коомдук маданиятка, этностун руханий жашоо-турмушуна тийгизген таасири негизделип, алгач ирет илимий талдоого алынды.

Коллонуу боюнча сунуштар: Диссертацияда берилген корутундулар, тыянактар, сунуштар жана жыйынтыктар философиянын тарыхы, эстетика жана кыргыз философиясы боюнча жогорку окуу жайларынын жана орто мектептердин окуу программаларын, окуу китеpterин түзүүдө, ошондой эле аспиранттар, изденүүчүлөр жана ушул тармак боюнча кызыккандар чыгармачылыгын еркүндөтүү үчүн жана атайын курстарды окутууда пайдаланууга болот.

Ж.Биржан

РЕЗЮМЕ

диссертации Нусубалиевой Гүлзат Бектуровной тему «Философия смерти и жизни в эпопее «Манас», представленной на сорискание ученоей степени кандидата философских наук, по специальности: 09.00.03 – история философии

Ключевые слова: философия, жизнь, смерть, вечность, рух, душа, мир, фольклор.

Цель исследования и задачи. Основной целью диссертационного исследования является: философское рассмотрение, анализ значения и сути связанных с проблемой «жизни и смерти» феноменов, понятий, принципов, идей, содержащихся в эпопее «Манас».

Предмет и объект исследования. Духовно-экзистенциальное наследие в эпопее «Манас», философский слой «Манаса» являются объектом изучения. -идеи, проблемы, философия и феномен «смерти и жизни» в «Манасе» являются предметом исследования.

Теоретическая и методологическая основа работы. В центре методологической позиции автора - диалектическая методология с ее требованиями достижения единства исторического и логического в познании. В работе используются труды многих классиков философской, исторической и эстетической мысли. В качестве ориентиров при решении исследовательских задач выступают методы системного подхода и сравнительного исторического анализа; философско-культурологический анализ; персонификационный и герменевтический анализ источников и историографического материала.

Автор опирался на методические принципы историко-философского исследования, универсальные принципы диалектики, общедогические и частнонаучные методы исследования, а также результаты исследований известных ученых.

Полученные результаты новизна. В исследовании проведен историко-философский анализ имплицитного содержания проблемы «смерти и жизни» и комплексный анализ взглядов, принципов, категорий, идей феномена «смерти и жизни» в «Манасе». Специка вопроса «жизни или смерти» в «Манасе», философский смысл, и влияние этой проблемы на общественную культуру, этнические и духовной жизни в контексте «Манас» на основе философского анализа изучаются первый раз.

Практическая значимость исследования. Результаты и выводы, полученные в диссертации, могут быть использованы при составлении учебных программ по истории философии, эстетике и истории кыргызской философии для высших учебных заведений, при разработке спецкурсов в высших и средних профессиональных учебных заведениях, а также учебников для общеобразовательных школ; могут быть использованы аспирантами, исследователями в данной области науки и всеми интересующими.

Ж.Биржан

RESUME

on the dissertation of Nusubalieva Gulzat Bekturovna on the topic «Titan Hoffsten philosophical epic "Manas», presented for the degree of kandidat of Philosophical Science on specialty 09.00.03 - History of Philosophy

Key words: philosophy of life, death and eternity, spirit, soul, world, folklore


The aim of the study and tasks. The main objective of the thesis Manas leaving due to issues of "life" and "death" phenomena, concepts, principles, ideas, solutions to these problems, and its philosophical analysis, and an analysis of the essence.

The subject and the object of the study. Leaving Manas philosophical layer, is the object of study of the spiritual heritage of existential. - Manas is the subject of the study, leaving the life and death of ideas, views, and initiated a philosophical level, it is a life and death issue.

Research Methods: The study theoretical and methodological center of the historical and logical principles, which claims to be joined dialectical methodology.

The main navigation methods in research work as a systematic and comparative historical analysis, komprativistika, philosophical and cultural analysis, primary sources and literature, linguistic analysis, and other methods have been used. Theoretical and methodological basis of the research: The author was guided by the methodological principles of historical and philosophical studies, the universal principles of dialectics, general-logical and special scientific-based research methods, as well as the results of studies of international scientists. The results obtained and the news: In the study, philosophy, history, life and death of the views expressed in papers, Ethics and Aesthetics, education-oriented research study.

Practical Significance of the Investigation. The results and conclusions obtained in the dissertation can be used in the preparing of curriculum on the history of philosophy, aesthetics and history of the Kyrgyz philosophy for higher educational institution, in the development of specialized courses in the higher and secondary vocational schools, as well as textbooks for secondary schools; It can be used by post graduate students, researchers in the field of this science and to whom it may be concerned.



Форматы: 60x8416. Офсет кагазы.

Келөмү: 1,75 б.т. Нұскасы: 50

«Maxprint» басмасында басылды.

Дарек: 720045, Бишкек шаары, Ялта көчөсү 114

Тел.: (+996 312) 36-92-50

e-mail: maxprint@mail.ru

